

Жороев А.К.

**КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ
ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН
МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ФАКУЛЬТЕТИНИН ТАРЫХЫ**

Жороев А.К.

**ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ИССЫККУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ КАСЫМА ТЫНЫСТАНОВА**

A.K. Zhoroey

**THE HISTORY OF THE FACULTY OF MATHEMATICS
AND INFORMATION TECHNOLOGY ISSYK KUL STATE UNIVERSITY
BY NAMED AFTER KASYM TYNYSTANOV**

УДК:371.302.2+371.31

1952-2017-жылдар аралыгында, башкача айтканда бул 65 жыл аралыгында Ыссык-Көл мамлекеттик университетинин курамында физика-математика факультети физика-математика мугалимдерин үзгүлтүксүз даярдап келе жаткан окуу жайы болуп эсептелет. Бул макала 1953-1991-жылдар аралыгында физика-математика мугалимдерин даярдоонун тарыхы жөнүндө маалымат берген. Факультеттин пайда болуу этабы мурдагы Фрунзе (азыркы Бишкек) шаарынын педагогикалык окуу жайынын 1940-жылы мурдагы Пржевальск (азыркы Каракол) шаарына которулушу менен байланыштуу. Баштапкы этапта педагогикалык институт катарында уюштурулган мекемеде орус тил адабияты жана физика-математика факультети деген аталыштагы эки гана факультет уюшулганы, ошондой эле студенттердин контингентинин саны 500-600 гана болгонун белгилөө зарыл. Институт ушундай структурада, XX кылымдын 70-жылдарына чейин, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн жалпы билим берүүчү орто мектептердин математика жана физика предметтерин окутуучу мугалимдерди сапаттуу даярдоо багытында алгылыктуу иштерди жүргүзүүгө багыт алган.

Негизги сөздөр: жогорку билимдүү мугалимдер, механиканын фундаменталдуу теориясы, математикалык, окутуучу-окумуштуу, педагогикалык институт.

Физика-математический факультет Исыккульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова является структурой, который непрерывно ведет подготовку учителей для общеобразовательных школ по физике и математике. Эта статья посвящается историческому материалу подготовки учителей физики и математики в период с 1952 по 1991 годы (тогда ПГПИ). Формирование факультета связано с переводом бывшего Фрунзенского нынешнего Бишкекского педагогического института в 1940 годы бывший Пржевальск в нынешний город Каракол. На начальном этапе как педагогического института, учебное заведение мог организовать, только два факультета: по русскому языку и литературе и по физике и математике. Необходимо определить контингент студентов составляло всего 500-600 студентов.

XX века до 70 годы институт в таких структурах для школ с киргизским языком обучения, занялись подго-

товкой кадров, учителей высокого качества по физике и математике.

Ключевые слова: учителя с высшим образованием, фундаментальные теории механики, краевые условия, преподаватель-ученый, педагогический институт.

K.Tynystanova Physics and Mathematics Faculty of the ISU is a structure that continuously prepares teachers for general education schools in physics and mathematics. The present article is devoted to the historical material of the training of teachers of physics and mathematics from 1952 to 1991 (then PSPi). The faculty's formation is connected with the translation of the former Frunzensky current Bishkek Pedagogical Institute in the 1940s, former Prezhevsk in the present city of Karakol. At the initial stage as a pedagogical institute, the educational institution could organize only two faculties: in Russian language and literature and in physics and mathematics. It is necessary to determine the contingent of students was only 500-600 students. Twentieth century until the 70-ies the institute in such structures for schools with the Kyrgyz language of instruction, engaged in the training of cadres, teachers of high quality in physics and mathematics.

Key words: teachers with higher education, fundamental theory of mechanics, boundary conditions, teacher-teacher, pedagogical institute.

Математика жана информациялык технологиялар факультетинин тарыхы өтө узак болуп, өсүп-өнүгүү процессинде бир нече жылдардан турган этаптарды камтыйт. Факультеттин пайда болуу этабы мурдагы Фрунзе (азыркы Бишкек) шаарынын педагогикалык окуу жайынын 1940-жылы мурдагы Пржевальск (азыркы Каракол) шаарына которулушу менен байланыштуу. Көп убакыт өтпөй Ысык-Көл жана Нарын чөлкөмдөрүнүн кесипкөй мугалимдерге курч муктаждыгын эске алуу менен 1940-жылдын 13-июнундагы Кыргыз Өкмөтүнүн Элдик Комиссарлар Советинин тиешелүү токтомуна ылайык эки жылдык мугалимдер институту педагогикалык окуу жайынын базасында түзүлөт да, анын негизги факультетинин бири катарында физика-математика факультети уюштурулат. Албетте, факультеттин пайда болушунун бул алгачкы экинчи этабында 10го жакын окутуучулар 80-85 студентке мектеп математи-

касынын теориялык негиздери жана аны окутуунун методикасы боюнча лекциялык жана практикалык сабактарды өтүшүп, тиешелүү илимий методикалык денгээлде аларды мугалимдик кесипке даярдоого аракет кылышкан. Ошол жылдарда физика-математика факультетин ийгиликтүү аякташкан: Ж.Жээнбаев, И.Бийбосунов жана башкалар Республикабызда илимдин жана өндүрүштүн өнүгүшүнө татыктуу салым кошушкан инсандардын катарын толукташкан. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын академиктери, мүчө-корреспонденттери, жогорку окуу жайдын профессорлору жана өндүрүштүн ар кайсы тармагынын жетекчилери болгон. Факультеттин калыптанышынын негизги этабы Союздук министерство тарабынан атайын чыгарылган токтомго ылайык Пржевальск шаарында мамлекеттик педагогикалык институттун 1953-жылы ачылышы менен байланыштуу. Баштапкы этапта педагогикалык институт катарында уюштурулган мекемеде орус тил адабияты жана физика-математика факультети деген аталыштагы эки гана факультет уюшулганы, ошондой эле студенттердин контингентинин саны 500-600 гана болгонун белгилөө зарыл. Институт ушундай структурада, XX кылымдын 70-жылдарына чейин, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн орус тили жана адабияты мугалимин жана жалпы билим берүүчү орто мектептердин математика жана физика предметтерин окутуучу мугалимдерди сапаттуу даярдоо багытында алгылыктуу иштерди жүргүзүүгө багыт алган. Окутуучулар коллективинин көпчүлүгү Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык институтунун (КГПИ) жана Кыргыз Мамлекеттик университетинин (КГУ) бүтүрүүчүлөрү болушкан. Институттун ишинде акырындап өзгөрүүлөр, анын ичинде факультетте дагы чоң өзгөрүүлөр жүргөн. Ушул жылдарда физика-математика факультетин ийгиликтүү аякташкан студенттер Ж.Сааданбеков, М.Мурзакматов, Ж.Байсалов, С.Шарипов, С.Салыков ж.б илимдин докторлору жана кандидаттары болушкан. Физика-математика факультетин узак убакыт бою (28 жылга жакын) техника илимдеринин кандидаты, доцент М.К.Казакбаев үзүрлүү жетектеп келгенин белгилөө зарыл. Ошол кезде математикалык даярдыгы жогорку денгээлде болгон З.А.Неграш, Р.Г.Ибрагимова, С.М.Мусаев, Э.Ж.Барктабасов курамында болгон жогорку математика жана математиканы окутуунун методикасы кафедрасы, факультеттин физика илиминин багытындагы кафедралар менен бирдикте түзүлүп, функционалдык милдетин талап кылынгандай деңгээлде аткара алышкан. Албетте, бул кызматкерлердин илимий даражасы жок болсо да, өздөрүнүн окутуучу милдеттерин жогорку деңгээлде аткарууга жетишүү менен негизинен Ысык-Көл жана Нарын чөлкөмүндөгү орто мектептер үчүн математика мугалимин даярдоодо чоң ийгиликтерди жаратышкан.

Математика факультетинин андан ары өсүп-өнүгүшү, анын 1970-жылы физика-математика факультетинен бөлүнүп чыгышы менен коштолот. Факультеттин алгачкы деканы болуп ага окутуучу

А.Муканов бир нече жыл факультетти жетектеген. Бир катар сандык мүнөздөмөлөргө токтолсок: 1953-жылдан 1977-жылга чейин факультетти 1153 студент, ал эми 1972-жылдан 1978-жылга чейин 655 студент ийгиликтүү аякташып, республикабызда жалпы билим берүүчү орто мектептерде өсүп келе жаткан жаш муундарга математика боюнча терең билим берүүдө татыктуу салым кошо алышкан. Ошол жылдарда факультетти аяктаган Ж.Өзбекова, И.Бакашов, Б.С.Батырканов, Н.У.Мамбетова, К.Исманов, Орунтаев К.С. жана башкалар “Эл мугалими”, “Билим берүүгө эмгек сиңирген ишмер”, “Эл агартуунун отличниги”, ж.б мамлекеттик наамдарга жана сыйлыктарга татыктуу болушкан. Факультеттин бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен: Кайбылдаева А.К., Барктабасов Э.Д., Барктабасова А.Т., Бектуров Ж., Бексултанов А., Качаганова Э., Жанышова Т., Муканбетов Ж., Пузынина В., Сыдыков Б., Симон Г.А., факультетте окутуучу болуп иштеп калышкан. Факультетте 3 кафедра: математика кафедрасы – кафедра башчысы Саламатов Д., математиканы окутуунун усулу кафедрасы – кафедра башчысы Мусаев С.М., алгебра жана геометрия кафедрасы – кафедра башчысы Марченко Ф.И. болгон. Математика факультетинин 3 кафедрасында 25 окутуучу, анын ичинен 2 илимдин кандидаты, 17 ага окутуучу, 6 окутуучу эмгектенишкен.

Белгилей турган нерсе 1967-жылы факультетте алгачкы илимий даражага ээ болуп, узак убакыттар бою математиканы окутуунун методикасы кафедрасын (1968-1987) жана факультетти (1973-1975) жетектеп факультеттин өсүп өнүгүшүнө татыктуу салым кошо алган, ЫМУнун ардактуу профессору (1993), Эмгек Кызыл Туу орденин (1982) жана көптөгөн медалдардын ээси, Уулу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, Союздук жана Республикалык деңгээлдеги билим берүүнүн отличниги (1978, 1980 жж.) С.М.Мусаев болгон. Факультетте 1974-жылы жаңы эсептөө математикасы жана программалоо кафедрасы түзүлүп, кафедра башчысы болуп Астафьев А.П. дайындалган.

1975-1981-жылдары факультеттин деканы болуп физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Жусупов К.Ж. иштеген. Бул жылдары ЭЭМ залы эсептөө математика кафедрасынан бөлүнүп Пржевальск Мамлекеттик педагогикалык институтунун эсептөө борбору уюштурулган. Ушул мезгилде, атап айтсак 1979-жылы факультетти ийгиликтүү аяктаган техника илимдеринин кандидаты, доцент, педагогикалык билим берүү илимдеринин Эл Аралык Академиясынын академиги, К.Тыныстанов атындагы университеттин ардактуу профессору Абдылдаев Курманбек Кыянович 2010-жылдан баштап К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин ректору кызматын ийгиликтүү аркалап келе жаткандыгын айрыкча сыймыктануу менен белгилемекчибиз.

1981-1982-жылдары декандын милдетин аткаруучу болуп педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Салыков С.С. иштеген.

1982-1987-жылдары факультеттин деканынын кызматын физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Кайбылдаев О.К. аткарган. Бул мезгилде факультетте 4 кафедра: матанализ, математиканы окутуунун усулу, алгебра жана геометрия, эсептөө математикасы жана программалоо кафедралары иш алып барышкан.

1987-1989-жылдары факультеттин деканы техника илимдеринин кандидаты, профессор Абдылдаев Э.К. эмгектенген.

1989-1994-жылдары математика факультетинин деканы болуп физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Сулайманов К.С. эмгектенген.

1994-1997-жылдары математика факультети кайрадан физика факультетине бириктирилип физика-математика факультети болуп аталган. Бул жылдары факультеттин деканы болуп физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Рыскулов А.Р. иштеген.

1997-1998-жылдары математика факультети өз алдынча бөлүнүп, математика факультети болуп аталган. Факультеттин деканынын кызматына техника илимдеринин доктору, профессор Э.Абдылдаев дайындалган.

1998-2001-жылдары техника илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу Мурзакматов М.У. факультеттин деканы болуп эмгектенген. Ал эми 2000-жылы математика факультети математика жана информатика факультети болуп аталган.

2001-жылдан 2009-жылга чейин ага окутуучу Мамыров Ж.М. факультеттин деканы болуп эмгектенген. Ушул аралыкта факультет өзгөртүлүп, 2005-жылы математика жана информациялык технологиялар факультети болуп аталган.

2009-жылдан 2014-жылга чейин факультеттин деканы болуп техника илимдеринин кандидаты, доцент Исаков Рысбек Таабалдиевич эмгектенген.

2014-жылдын декабрь айынан баштап факультеттин деканы болуп физика-математика илимдердин кандидаты, доценттин м.а. Исабеков Кубатбек Абдыкеримович дайындалган.

Факультет уюшулуп, иштей баштагандан бери төмөндөгү илимдин докторлору жана кандидаттары эмгектенишип, студенттерге татыктуу билим берүүгө өз салымдарын кошушкан. Аларга азыркы учурдагы илимдин докторлору Абдылдаев Э., Жаныбеков Ч., илимдин кандидаттары Мусаев С., Абдылдаев А., Миңбаев А., Астафьев В., Баялиева С., Сулайманов К., Абдылдаев К., Өмүралиев А., Жураев А., Горжалцан И. ж.б. айтууга болот.

Ал эми факультетибиздин төмөндөгү бүтүрүүчүлөрү илимдин докторлору Усенов К., Байсалов К., илимдин кандидаттары Сейитказиев Р., Рыскелдиев Б., Абдылдаев К., Абдиев А., Муканов Т., Эгембердиев Ш., Тултуков Б., Деревянкина О., Биймурсаева Б., Муңайтбасова Г., Өмүралиев С. жана башкалар Республикабыздын башка жогорку окуу жайларында эмгектенишүүдө.

Учурда факультетте 10 билим берүүнүн отличниктери эмгектенишет. Алар Салыков С., Тогочуев

А., Шарипов С., Мамыров Ж., Абдылдаев К., Эркинбаев М., Исаков Р., Төлөгожоева Н., Садырбаев К.

Кафедралар. Теориялык жана колдонмо математика кафедрасы – кафедра башчысы ф.-м.и.к., доцент Тогочуев А.Ж. кафедрада 11 кызматкер эмгектенет: илимдин 5 кандидаты, алардын ичинен 3 доцент, 1 доценттин м.а., 1 ага окутуучу, андан тышкары 3 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 улук лаборант.

Теориялык жанан колдонмо математика кафедрасынын тарыхы 1953-жылдагы Пржевальский мамлекеттик педагогикалык институтунун түзүлүшү менен башталган. Педагогикалык институттун түзүлүшү менен физика-математикалык факультеттин курамында математика кафедрасы болгон аны окутуучу Н.В. Юдина жетектеген.

1953-1960-жылдары кафедрада бир дагы илимдин кандидаттары болгон эмес. Бирок С.М. Мусаев, И. Самудинов, М. Исабеков, З.А. Неграш, Р.Г. Ибрагимова, Ф.И. Марченко ж.б. тажрыйбалуу окутуучулар жогорку илимий-методикалык деңгээлде студенттерге лекциялык жана практикалык сабактарды өтүп келишкен.

1960-жылдан баштап кафедрада илимий иштер жандандырыла баштаган, атап айтканда, кафедраны педагогикалык илимдердин кандидаты Н.Н. Литвинов жетектеп, Н.В. Юдина аспирантураны ийгиликтүү аяктаган жана кафедранын 7 окутуучусу айрым кандидаттык экзамендерди тапшырышкан. Буга улай эле 1966-жылы С.М. Мусаев, 1972-жылы А. Абдылдаевдер кандидаттык диссертацияларын жакташкан.

Учурдун талабына ылайык ЖОЖдордо иштеген окутуучулардын базалык билимин университеттик деңгээлге көтөрүү маселеси күн тартибинде болгон. Ошого ылайык 1970-жылы кафедрага КМУнун бүтүрүүчүлөрү З. Карагулова, Э. Фабер, Н. Жупинасовалар, кийинчерээк 1971-72-жылдары И. Сагынбеков, Ж. Мамыровдор чакырылган. Бул жылдары кафедранын аз да болсо илимий потенциялы жогорулаган.

Ушул эле 1970-жылы математика кафедрасынын базасында 3 кафедра түзүлгөн, алар: матанализ, алгебра жана геометрия, математиканы окутуунун методикасы кафедралары болгон жана матанализ кафедрасын ф.-м.и.к., доцент Ж. Саламатов жетектеген.

1970-жылдан 1991-жылга чейин матанализ кафедрасы жогорку илимий-методикалык деңгээлдеги көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү уядан учурган. Азыркы учурда алар Республиканын бардык булуң-буручтарында үзүрлүү эмгектенүүдө. Ошондой эле, кафедранын окутуучулары жараткан көптөгөн илимий макалалар, окуу-усулдук колдонмолор жарык көргөн жана окутуучулар С. Салыков, С. Шарипов, А. Тогочуевдер кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү жакташкан.

1997-жылы “Колдонмо математика” кафедрасы кайрадан түзүлгөн. Кафедранын өз алдынча бөлүнүп чыгышы анын өнүгүүсүнө жана илим-изилдөө иштеринин өркүндөшүнө ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Атап айтканда 1997-2013-жылдар аралыгында доцент М.У. Мурзакматов илимдин доктору, ал эми окутуучулар К. Исабеков, Б. Байболотовдор илимдин

кандидаттары болууга жетишишти. Ошондой эле, жаш окутуучулар илим изилдөө иштерине тартылуу менен бир нече илимий-макалаларды, усулдук окуу колдонмолорун жарыкка чыгарышты. Бул жылдары кафедраны доцент А.Ж.Тогочуев жана профессор М.У.Мурзакматовдор жетектеп келишкен.

Учурдун талабына ылайык 2013-жылы “Колдонмо математика” кафедрасы “Математика” кафедрасына бириктирилип, “Теориялык жана колдонмо математика” деген аталышта кайрадан түзүлгөн дагы, кафедраны ага окутуучу М.Эркинбаев жетектеп келе жатат.

Математиканы жана информатиканы окутуунун усулу кафедрасы – кафедра башчысы п.и.к., доцент Салыков С.С. Кафедрада 8 кызматкер иштейт: алардын ичинде илимдин 1 кандидаты, доцент, 3 ага окутуучу, 3 окутуучу, 1 улук лаборант бар. Математиканы окутуунун методикасы кафедрасы 1968-жылы уюшулган. Кафедра уюшулган алгачкы жылдарда 9 окутуучу эмгектенген.

Кафедра 1968-жылдан 1994-жылга чейин “Математиканы окутуу методикасы”, 1994-жылдан 1998-жылга чейин “Математиканы жана физиканы окутуу методикасы”, 1998-жылдан баштап “Математиканы жана информатиканы окутуунун методикасы” болуп түзүлүп иш жүргүзүүдө.

Кафедрада методикалык циклдеги предметтер боюнча лекция окулуп, практикалык, семинардык жана лабораториялык сабактар өтүлөт жана ошондой эле студенттерди мугалимдик кесипке көнүктүрүү максатын көздөгөн педагогикалык практиканы жетектейт.

Кафедраны 1968-1974-жылдары жана 1976-1988-жылдарда педагогика илиминин кандидаты, доцент, ҮМҮнун ардактуу профессору С.М. Мусаев жетектеп келген. Ал эми 1974-1976-жылдары ага окутуучу А.Муканов жетектеп келсе, 1988-жылдан баштап азыркы күнгө чейин кафедраны педагогика илиминин кандидаты, доцент С.С.Салыков жетектеп келүүдө.

Кафедрада ага окутуучу Н.Төлөгожоева, ага окутуучу К.Садырбаев, ага окутуучу Э.Сартпаев, окутуучу С.Жапарова, окутуучу М.Назарбаева кафедранын негизги предметтери боюнча сабак беришет жана келечектеги математика, информатика мугалимдерин методикалык жактан даярдоодо өздөрүнүн салымдарын кошууда.

Факультеттер аралык информатика жана математика кафедрасы – кафедра башчысы доцент Мамыров Ж. Кафедрада 24 кызматкер иштейт: илимдин 1 кандидаты, 2 доцент, 1 доценттин м.а., 9 ага окутуучу, 6 окутуучу, 2 программист, 5 улук лаборант бар.

Факультеттер аралык информатика жана математика кафедрасы менен информациялык технологиялар жана программалоо кафедрасы К.Тыныстанов атындагы ҮМҮнун 2014-жылдагы июнь айындагы Окумуштулар Кеңешинин чечими менен бириктирилип факультеттер аралык информатика жана матема-

тика кафедрасы деген аталыш менен кайрадан түзүлдү. Бул эки кафедранын тарыхы төмөндөгүдөй.

Информациялык технологиялар жана программалоо кафедрасы 1974-жылы “Эсептөө математикасы жана программалоо” деген аталыш менен уюшулган. Биринчи кафедра башчысы болуп техника илимдердин кандидаты Астафьев А.П. дайындалган. Ал эми 1976-1977-жылдары ага окутуучу Симон Г.А. кафедра башчысы болуп иштеген, 1977-1978 жылдары окутуучу Сагынбеков И. кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 1978-жылы кафедра башчысы болуп ф-м.и.к., доцент Кайбылдаев О.К. шайлоодон өткөн жана 1981-жылга чейин иштеген. 1981-жылы ф-м.и.к. Минбаев А. кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп бекитилген. Ал эми 1982-жылы кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп ага окутуучу Кожопысов Т. иштеген. 1983-жылы т.и.к. Абдылдаев Э.К. кафедра башчысы болуп дайындалган жана 1990-жылга чейин иштеген. 1990-жылы “Эсептөө математикасы жана программалоо” кафедрасы “Эсептөө математикасы жана информатика” деп аталып, ошол эле жылы кафедра башчысы болуп ф-м.и.к. Өмүралиев А.С. дайындалган жана 1994-жылга чейин иштеген. 1994-жылы ага окутуучу Шаршембаев Б. кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп иштеген. 1995-жылы кафедра «Колдонмо математика жана информатика» болуп түзүлгөн, кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Мурзакматов М.У. дайындалган. 1997-жылы кафедра «Информатика жана эсептөө техникасы» деп аталып, кафедра башчысы болуп т.и.д. Абдылдаев Э.И. дайындалган. 1998-жылдын сентябрь айынан 1999-жылдын март айына чейин кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп ага окутуучу Симон Г.А. иштеген. 1999-жылдын март айында кафедра башчысы болуп ага окутуучу Исаков Р.Т. дайындалган. 2000-жылы «Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо» жана 2001-жылы «Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары» деген жаңы адистиктер ачылганына байланыштуу кафедра «Информациялык технологиялар жана программалоо» деп аталып калды. 2006-жылы февраль айынан май айына чейин кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп ага окутуучу Эркинбаев М.А. дайындалган. 2009-жылдын сентябрь айынан, 2009-жылдын ноябрь айына чейин кафедраны ага окутуучу Закиряев К.Э. жетектеген. 2009-жылдын ноябрь айынан 2010-жылдын сентябрына чейин кафедра башчысы болуп ага окутуучу Эркинбаев М.А. иштеген. 2010-жылдын сентябрь айынан, 2014-жылдын июль айына чейин кафедра башчысы болуп ф-м.и.к. Исабеков К.А. иштеген. «Информациялык технологиялар жана программалоо» кафедрасы бүтүрүүчү кафедра катары, «Колдонмо математика» адистиги боюнча 158 дипломдук иш, ал эми «Эсептөө техникалары жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо» адистиги боюнча 400 дипломдук иштер жазылса, ал эми «Информацияларды иштетүү-

нүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары” адистиги боюнча 91 дипломдук иштер жазылган.

Аталган кафедрада илимий иштерди жүргүзүү да жакшы жолго коюлган. Бардык окутуучулардын диссертациялык иштеринин темалары бар. 2004-жылы кафедранын ага окутуучусу Искаков Р.Т. кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргосо, 2010-жылы ага окутуучу Балан Р. кандидаттык диссертациясын жактаган.

Ал эми факультеттер аралык информатика кафедрасы 2001-2002-окуу-жылында түзүлгөн. Кафедранын негизги максаты, математика жана информациялык технологиялар факультетинен тышкары башка факультеттерде жана институттарда информатика жана компьютердик технологиялар сабактарын алып баруу болуп саналат. Ал убакта кафедра башчысы болуп доценттин милдетин аткаруучу Абиев Нурлан

Абиевич иштеген. Кафедрада 11 киши эмгектенген. 2014-жылы авторлор Абдылдаев К.К., Мамыров Ж., Ибраева Н.А., Садырбаева А.Б. тарабынан КР Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен “MS Office Excel 2010 таблицалык процессору» окуу китеби жарык көргөн.

Тарыхый материалдарды тактого жана иликтөөгө жардам көрсөткөн аталган факультеттин учурдагы деканы ф.м.и.к доц. Исабеков Кубатбек Адыкеримовичке жана ал жетектеген профессордук окутуучулар коллективине терең ырачычыллык билдирем.

Адабияттар:

1. К.Тыныстанов атындагы Ысык-көл мамлекеттик 75 жыл (1940-2015) Тарыхый публицистикалык бас. - Б. 2015-ж.
2. Кыргыз ССР тарыхы 1998-ж.

Рецензент: д.пед.н. Курманкулов Ш.Ж.